

**Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу
китечтерин ижарага берүү
ТАРТИБИ**

*(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 24-июлундагы № 341 токтомунун
редакциясына ылайык)*

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китечтерин ижарага берүүнүн тартиби (мындан ары - Тартип) окуучуларды окуу китечтери менен камсыз кылуу максатында жалпы билим берүү уюмдарынын 5-11-класстарынын окуучуларына окуу китечтерин ижарага берүүнүн жана жалпы билим берүү уюмдарынын китецканы фондунун окуу китечтерин пайдалануу үчүн ижара акысын алуунун эрежелерин белгилейт.

2. Бул Тартиpte төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

- **окуу китечтери** - мамлекеттик билим берүү стандарттарына шайкеш келген жана окуу процессинде пайдалануу үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушталган, жалпы билим берүү уюмдарынын окуучулары үчүн пайдаланууга арналган китечтер;

- **окуу китечтерин ижарага берүү** - жалпы билим берүү уюмдарынын китецканы фондундагы окуу китечтерин 5-11-класстардын окуучуларына бир окуу жылына акы төлөп убактылуу пайдаланууга берүү;

- **ижара акысы** - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан монополияга каршы орган менен макулдашуу боюнча бекитилүүчү ижара акысынын суммасын түзүү методикасына ылайык өлчөмү жыл сайын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгilenүүчү бир окуу жылынын аралыгында окуу китечтерин пайдалануу үчүн төлөм;

- **Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеч" мекемеси (мындан ары - Мекеме)** - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган жана Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарын окуу китечтери менен камсыз кылууну жакшыртуу, жаңы окуу китечтерин өз убагында басып чыгаруу максатында иштөөчү, өз ишин өзүн-өзү каржылоо принцибинде жүзөгө ашыруучу коммерциялык эмес уюм;

- **Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеч" мекемесинин алыш-бериш эсептери** - окуу китечтерин колдонуу үчүн ижара акы түрүндө түшкөн акча каражаттарын топтоо үчүн тейлөөчү банктардагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеч" мекемесинин алыш-бериш эсептери;

- **тейлөөчү банк** - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеч" мекемесинин ижара акысынан түшкөн каражаттары боюнча тейлөө үчүн ачык конкурстун негизинде тандалып алынган коммерциялык банк;

- **мөөнөттүү депозит** - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеч" мекемеси тарабынан тейлөөчү банкка белгилүү бир мөөнөткө жайгаштырылган, жалпы билим берүү уюмдарынын китецканы фондунун окуу китечтерин жаңылоого гана пайдаланылуучу акча каражаттарынын суммасы.

2. Окуу китечтерин ижарага берүүнүн тартиби

3. Ижарага бериле турган окуу китечтеринин тизмесин жыл сайын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары - Министрлик) бекитет.

4. Жалпы билим берүүчү уюмдун китеңкана фондунун окуу китеңтерин эсепке алууну, берүүнү жана кайтарып алууну китеңкана башчысы (китеңканачы) ишке ашырат. Штатта китеңканачы жок болсо, жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинин буйругу менен китеңканачынын функциясы жалпы билим берүү уюмунун мугалимдеринин бирине жүктөлөт.

5. Китеңкана башчысы (китеңканачы) же китеңканачынын функциялары жүктөлгөн жооптуу адам жалпы билим берүү уюмунун китеңкана фондунан окуу китеңтерин берилген арызга ылайык окуучулардын класс жетекчисине тапшырат.

6. Класс жетекчи окуу китеңтерин жалпы билим берүү уюмунун китеңкана фондунан класстагы окуучулардын бардык контингентине алат жана окуу китеңтерин берүү жана кайтаруу ведомостуна ылайык аларды окуучуларга берет.

7. Окуучулардын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) окуу жылы аяктагандан кийин жалпы билим берүү уюмунун китеңканасына окуу китеңтерин толугу менен жана андан ары пайдалануу үчүн жарактуу абалда кайтарып берүүгө милдеттүү.

8. Эгерде окуучу окуу жылынын ичинде окуу китеңтери үчүн ижара ақысын төлөгөндөн кийин башка жалпы билим берүү уюмуна которулса, окуу китеңтери жалпы билим берүү уюмунун китеңкана фондuna кайтарылып берилет. Мында жалпы билим берүү уюмунун администрациясы учурдагы жылга окуу китеңтерин пайдалануу үчүн ижара ақысы төлөнгөндүгү тууралуу окуучуга маалымкат берет. Маалымкatten негизинде окуучу ақы төлөбестөн башка жалпы билим берүү уюмунан окуу китеңтерин алат. Эгерде окуучу окуу жылынын ичинде башка өлкөнүн билим берүү уюмуна которулса, ижарага берилген окуу китеңтери жалпы билим берүү уюмунун китеңкана фондuna кайтарылып берилет, ал эми төлөнгөн ижара ақысы кайтарылбайт.

3. Ижара ақысын топтоо

9. Ар бир окуу китеби үчүн ижара ақысынын суммасын монополияга каршы орган менен макулдашуу боюнча Министрлик бекиткен ижара ақысынын суммасын түзүү методикасына ылайык жыл сайын Министрлик белгилейт.

10. Ижара ақысын киргизүүнүн мөөнөтүн жыл сайын Министрлик белгилейт.

11. Мекеме окуу жылынын башында ижара ақысын кабыл алуунун тартибин аныктайт жана тиешелүү маалыматты окуучулардын ата-энелерине (мыйзамдуу өкүлдөргө) билдириет.

12. Ижара ақысы окуучулардын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) же демөөрчүлөр (физикалык жана юридикалык жактар) тарабынан тейлөөчү банктардагы Мекеменин алыш-бериш эсебине Министрлик тарабынан белгilenген мөөнөттөн кечиктирбестен салынат.

13. Окуу китеңтерин пайдалануу үчүн төлөнгөн ақынын квитанциясынын же дистанциялык метод менен ақы төлөнсө, ақы төлөнгөндүгү тууралуу билдириүүнүн көчүрмөсү окуучунун класс жетекчисине берилет.

14. Класс жетекчи окуучунун ижара ақыны төлөнгөндүгүн, эсепке алуунун тиешелүү формаларынын толтурулушун жана алардын китеңкана башчысына (китеңканачыга) же китеңканачынын функциялары жүктөлгөн жооптуу адамга берилишин контролдойт.

15. Окуу китеби жоголгон же жараксыз абалга келген учурда окуучулардын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) келтирилген зияндын ордун окшош жаңы окуу китеби менен толуктоо же Мекеменин тейлөөчү банктардагы алыш-бериш эсебине акча каражатын которуу аркылуу наркын төлөп берүү жолу менен толтурат.

16. Ижара ақысынан түшкөн акча каражаттары Мекеме тарабынан тейлөөчү банктардагы мөөнөттүү депозиттерге 5 жылдан ашык эмес мөөнөткө жайгаштырылат жана жалпы билим берүү уюмдарынын китеңкана фондунун окуу китеңтерин жаңылоо үчүн гана пайдаланылат.

17. Окуу китеңтерин пайдалануу үчүн ижара ақысынын каражаттарынын эсебинен басылып чыгарылган окуу китеңтери Министрликтин менчиги болуп саналат.

4. Жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын айрым категорияларын окуу китечтери менен даректүү камсыздоо

18. Жалпы билим берүү уюмдарынын социалдык колдоого муктаж үй-бүлөлөрдөгү айрым окуучуларына окуу китечтери бекер же женилдетилген шарттарда берилет.

19. Окуу китечтерин бекер алуу укугуна ээ болгон окуучулардын категориясына төмөнкү окуучулар кирет:

- көп балалуу (беш же андан көп бала) үй-бүлөлөрдөгү;
- социалдык жөлөкпүл алган аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөгү;
- ата-энесинин бири же экөө тең I жана II топтогу майып болгон үй-бүлөлөрдөгү;
- атасы же энеси гана болгон үй-бүлөлөрдөгү;
- аскер кызматкерлеринин үй-бүлөсүнөн, аскердик же кызматтык парзын аткарууда каза болгондордун же укук коргоо органдарынын майып болуп калган кызматкерлеринин үй-бүлөлөрүндөгү окуучулар;
- жетим балдар, ата-энесинин камкордугусуз калган балдар;
- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар.

20. Ижара акысынын суммасынын 50 пайызын төлөө менен окуу китечтерин алуу укугуна ээ болгон окуучулардын категориясына жалпы билим берүү уюмдарында билим алуучу 3-4 баласы бар үй-бүлөлөрдөгү окуучулар кирет.

21. Окуу китечтерин бекер же женилдетилген шарттарда алуучу окуучулардын тизмесин педагогикалык көнөш түзөт жана жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

22. Жалпы билим берүү уюмдары жыл сайын ушул жылдын 15-сентябрьна чейин төмөнкүдөй тизме түзүшөт:

- окуу китечтери ижарага берилүүчү окуучулардын;
- окуу китечтери бекер же женилдетилген шарттарда берилүүчү окуучулардын.

5. Окуу китечтерин ижарага берүүнү эсепке алуу жана отчет берүү

23. Райондук (шаардык) билим берүү бөлүмүнүн (башкармалыгынын) жетекчиси, жалпы билим берүү уюмунун жетекчиси окуу китечтерин ижарага берүү системасын уюштурууга жана анын натыйжалуу иштешине жоопкерчилик тартышат.

24. Ижарага берилүүчү окуу китечтери китецкананын башчысы (китецканачы) же китецканачынын функциялары жүктөлгөн жооптуу адам тарабынан электрондук түрдө, ошондой эле окуу китечтерин берүү жана кайтаруу журналында (ар бир барагы номерленген, боолонгон жана жалпы билим берүү уюмунун жетекчиси тарабынан күбөлөндүрүлгөн) эсепке алынат.

25. Жалпы билим берүү уюму тарабынан бюджеттик эмес каражаттардын эсебинен алынган окуу китечтери жалпы билим берүү уюмунун китецкана фондунда, келип түшкөн булагын көрсөтүү менен өзүнчө графа менен эсепке алынат. Окуу китечтери келип түшкөн күндөн тартып үч күндүн ичинде жаны окуу китечтерин эсепке алуу регистрлеринде катталат.